



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Салык салуу системасын жана салыктык башкарууну өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө

Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын өркүндөтүү, салыктык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчиликке алып, **ТОКТОМ КЫЛАМ:**

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети «Кыргыз Республикасынын салык салуу жана салыктык эмес кирешелер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кароодо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине төмөнкү сунуштарды киргизсин:

1) иштин төмөнкү түрлөрүн жүзөгө ашырган субъекттерди 5 жылдык мөөнөткө салыктарды төлөөдөн бошотуу, ошондой эле киреше салыгынын ставкасын 5 пайыз өлчөмүндө белгилөө:

– программалык камсыздоону жана маалыматтык системаларды, анын ичинде жасалма интеллектти иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр;

– Интернет маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында жалпыга жеткиликтүү маалыматты, анын ичинде тексттик, графикалык, аудио- жана видеоматериалдарды чыгаруу, жайгаштыруу жана жайылтуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр (блогерлердин иши);

– бизнес-процесстердин алыстан аутсорсинги боюнча кызмат көрсөтүүлөр;



ДОКУМЕНТ ЭЛЕКТРОНДУК САНАРИП
КОЛТАМГАСЫ МЕНЕН БЕКИТИЛГЕН

– инновациялык идеялардын же уникалдуу технологиялардын негизиндеги стартаптар;

– кинофильмдерди, видео- жана телевизиондук программаларды чыгаруу;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталуучу креативдүү жана чыгармачылык иштин башка түрлөрү;

2) төмөнкү кызматтарды көрсөтүүчү субъекттер үчүн төлөө формасына карабастан бирдиктүү салыктын ставкасын белгилөө:

– сауналар жана мончолор – 5 пайыз өлчөмүндө;

– Бишкек жана Ош шаарларында коомдук тамактануу – 5 пайыз өлчөмүндө, Кыргыз Республикасынын калган аймагында 3 пайыз өлчөмүндө;

3) эсеп-фактурада көрсөтүлгөн берүү датасы, контролдук-кассалык чек чыгарылган дата же төлөмдү алган дата, бул окуялардын кайсынысы мурда болгондугуна жараша сатуудан алынуучу салык жана бирдиктүү салык боюнча салык милдеттенмеси келип чыккан дата болуп эсептелген ченем турак жана турак эмес жайларды алгачкы сатууну жүзөгө ашыруучу ишкердик субъекттерине гана жайылтылат деп белгилөө, ошондой эле мындай субъекттер үчүн төлөө формасына карабастан бирдиктүү салыктын ставкасын 4 пайыз өлчөмүндө белгилөө;

4) 2026-жылдагы мезгил үчүн салык милдеттенмелерин автоматтык түрдө түзүүнүн натыйжасында пайда болгон кыймылсыз мүлк салыгы боюнча туумдарды эсептебөө;

5) бирдиктүү салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасын колдонгон салык төлөөчүгө 2026-жылдын 1-октябрына чейинки мөөнөттө салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасынан ыктыярдуу чыгуу тартибинде салык салуунун жалпы режимине өтүү укугун берүү;

6) мамлекеттик бюджеттин эсебинен мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик участогундагы согуштук окуялардан кийин Баткен облусунун тургундарына кийин акысыз өткөрүп берүү үчүн арналган турак үйлөрдү курууну жүзөгө ашырган ишкердик субъекттеринин салык карызын эсептен чыгаруу;

7) ишкердик субъекттерине 2025-жылдын 1-апрелине чейин ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасына ашыкча киргизилген, алгачкы эсептик документтери жок товарлар жөнүндө маалыматтарды ондоо, ошондой эле мындай товарларды салык салуу максаттары үчүн сатылган деп тааныбоо укугун берүү;

8) эл аралык товар биржаларындагы бааларды эске алуу менен алтын жана күмүш боюнча кен казуучу жана/же кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгын жогорулатуучу ставкаларды белгилөө;

9) Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин аймагынан тиешелүү документтерсиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу мыйзамсыз өткөрүлүүчү товарлар үчүн мындай товарлардын наркына жараша дифференцияланган айыптарды белгилөө.

2. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ставкасы ушул Жарлыктын 1-пунктунун 1-пунктчасында көрсөтүлгөн иштин түрлөрүн жүзөгө ашырган субъекттер үчүн орточо айлык эмгек акынын 12 пайызы өлчөмүндө белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 304 «Контрабандага жана товарларды Кыргыз Республикасынын аймагына эсепке алынбаган ташып келүүгө каршы күрөшүү боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-пункттун 2-пунктчасында «үчүнчү өлкөлөр жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер менен соода жүргүзүүнүн алкагында товарларды (жүктөрдү) контрабандалык жана/же эсепке алынбаган алып өтүү үчүн пайдаланылган транспорт каражаттарын» деген сөздөр «үчүнчү өлкөлөр менен соода жүргүзүүнүн алкагында товарларды (жүктөрдү) контрабандалык алып өтүү үчүн пайдаланылган транспорт каражаттарын» деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

5. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Президенти**

С.Н. Жапаров



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования

В целях совершенствования налогового законодательства Кыргызской Республики, повышения эффективности налогового администрирования, создания условий для развития предпринимательства, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, **постановляю:**

1. Кабинету Министров Кыргызской Республики внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики при рассмотрении во втором чтении проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения и неналоговых доходов» следующие предложения:

1) освободить сроком на 5 лет от уплаты налогов субъектов, осуществляющих следующие виды деятельности, а также установить ставку подоходного налога в размере 5 процентов:

- услуги по разработке программного обеспечения и информационных систем, в том числе искусственного интеллекта;
- услуги по производству, размещению и распространению общедоступной информации, в том числе текстовых, графических, аудио- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (деятельность блогеров);
- услуги по удаленному аутсорсингу бизнес-процессов;
- стартапы на основе инновационных идей или уникальных технологий;



– производство кинофильмов, видео- и телевизионных программ;
– другие виды креативной и творческой деятельности, определяемые Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

2) установить ставку единого налога вне зависимости от формы уплаты для субъектов, оказывающих услуги:

– саун и бань в размере 5 процентов;
– общественного питания в городах Бишкек и Ош в размере 5 процентов, на остальной территории Кыргызской Республики в размере 3 процентов;

3) установить, что норма, при которой датой возникновения налогового обязательства по налогу с продаж и единому налогу является дата поставки, указанная в счете-фактуре, дата пробития контрольно-кассового чека или дата получения оплаты в зависимости от того, какое из этих событий наступило ранее, распространяется исключительно на субъекты предпринимательства, осуществляющие первичную реализацию жилых и нежилых помещений, а также установить для таких субъектов ставку единого налога в размере 4 процентов вне зависимости от формы уплаты;

4) не начислять пени по налогу на недвижимое имущество, образованные в результате автоматического формирования налоговых обязательств за период 2026 года;

5) предоставить право налогоплательщику, применяющему упрощенную систему налогообложения на основе единого налога, перейти на общий режим налогообложения в порядке добровольного выхода из упрощенной системы налогообложения в срок до 1 октября 2026 года;

6) списать налоговую задолженность субъектам предпринимательства, осуществившим строительство жилых домов за счет государственного бюджета, предназначенных для последующей передачи на безвозмездной основе жителям Баткенской области после военных событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы;

7) предоставить право субъектам предпринимательства скорректировать сведения о товарах, на которые отсутствовали первичные учетные документы, излишне внесенные до 1 апреля 2025 года в информационную систему уполномоченного налогового органа, а также не признавать такие товары реализованными для целей налогообложения;

8) установить повышающие ставки налога на доходы горнодобывающих и/или горноперерабатывающих предприятий по золоту и серебру с учетом цен на международных товарных биржах;

9) установить дифференцированные штрафы за товары, незаконно перемещаемые через Государственную границу Кыргызской Республики с территории государств – членов Евразийского

экономического союза без соответствующих документов, в зависимости от стоимости таких товаров.

2. Установить ставку страховых взносов по государственному социальному страхованию в размере 12 процентов от среднемесячной заработной платы для субъектов, осуществляющих виды деятельности, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего Указа.

3. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по борьбе с контрабандой и неучтенным ввозом товаров на территорию Кыргызской Республики» от 5 сентября 2022 года № 304 следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 1 слова «транспортных средств, использованных для контрабандного и/или неучтенного перемещения товаров (грузов) в рамках торговли с третьими странами и государствами – членами Евразийского экономического союза» заменить словами «транспортных средств, использованных для контрабандного перемещения товаров (грузов) в рамках торговли с третьими странами».

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Президент
Кыргызской Республики**

С.Н. Жапаров